

УДК 81'23

Тургунбаева Г.
ага илимий кызматкер
КРУИАнын Ч. Айтматов атындагы
Тил жана адабиятты институту

ГИПЕР-ГИПОНИМДИК БАЙЛАНЫШТАРДЫН МЕЙКИНДИК ЖАНА УБАҚЫТ КАТЕГОРИЯЛАРЫНДА ВЕРБАЛДАШУУСУ

Тургунбаева Г.
старший научный сотрудник
Институт языка и литературы
имени Ч.Айтматова НАН КР

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КАТЕГОРИЯХ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Turgunbayeva G.
Senior Researcher
*Institute of Language and Literature
named after Ch. Aitmatov of the NAS KR*

HYPERO-HYPONYMIC RELATIONS IN THE VERBALIZATION OF SPATIAL AND TEMPORAL CATEGORIZATION

Аннотация. Кыргыз тил илиминде мейкиндик жана убакыт категорияларынын гиеперо-гипонимдик байланыштардагы вербалдашуусун изилдөөгө арналган. Семантикалык талаадагы этиштердин гипонимдик байланыштар туунду жана тубаса этиштердин убакыт жана мейкиндик категорияларындагы вербалдашуусунун семантикасын изилдөөдөгү өзгөчөлүктөрү каралган.

Негизги сөздөр: гипероним, гипоним, категориализация, вербализация, семантикалык талаа, убакыткатегориясы, мейкиндик категориясы

Аннотация. Данная статья посвящена к исследованию вербализации категорий пространства и времени в гиперо-гипонимических связях в кыргызском языкоznании. Гипонимические отношения глаголов в семантическом поле рассматриваются при исследовании семантики вербализации во временных и пространственных категориях.

Ключевые слова: гипероним, гипоним, категориализация, вербализация, семантическое поле, временная категория, пространственная категория.

Annotation. The abstract is devoted to the study of the verbalization of space and time categories in hyper-hyponymic relations in Kyrgyz linguistics. The peculiarities of the study of the semantics of the verbalization in the temporal and spatial categories of derived and innate verbs in the semantic field are considered.

Keywords: hyperonym, hyponym, categorization, verbalization, semantic field, temporal category, spatial category.

Объекттин мейкиндиктеги абалы жана убакытты билдириүүчүү категорияларында жана анын номинациясынын каражаттарынын вербалдашуусу гиперо-гипонимикалык байланыштар боюнча кыргыз тил илиминде изилдөөлөр жокко эссе. Чет элдик, орус изилдөөчүлөрү тарабынан илимий диссертациялар, макалалар жетишээрлик деңгээлде изилдөөгө алынган.

Адамдын категорияларды түшүнүүсүнүн башталышы анын жашоосунун мейкиндик жана убакыт түздөн-түз байланышы.

Ошентседа, кызыгуу онтологиялык жана гносеологиялык маселенин тегерегинде лингвисттердин гана эмес, философтордун да, маданият адистеринин да, бардык тармактардын жалпы илимий-изилдөөсүнүн негизги объектиси десек жаңылышпайбыз. И. Кант биз сырткы дүйнөнү убакыт жана мейкиндиксиз элестете албайбыз [Кант, 1994:2].

Адамзатка маанилүү, фундаменталдуу категориялардан мейкиндик биринчи орунда турат. Адамдын айланы-чөйрөнү таанып-

билиүү процессиндеги мааниси бул - дүйнө. Анын жашоосунун чөйрөсү катары адам мейкиндикти кабыл алат

Чыныгы же виртуалдык реалдуулуктун объективисинин мейкиндиктеги абалы потенциалдуу түрдө белгилүү бир контекст ке "чөмүлгөн" конкреттүү сөздөрдө актуалдаштырылган оозеки сөздүн жана фразеологизмдин семантикасына же маанисине киргизилген. Тил илиминдеги этиш "бүт кырдаалдын концентрацияланган туяңтасы сыйктуу" деген пикири салтка айланган [Шмелев Д. Н. 1973:6]. Бул алардын предикаттык функциясы менен шартталган. Этиштердин семантикасы кептин башка белүктөрүнөн кыйла айырмаланат жана татаал мүнөзгө ээ болушу мүмкүн. Алсак, Н.Д. Арутюнова предикаттардын маанисине төмөнкүдөй семантикалык талаасындағы этиштердин мейкиндик жана убакытка карата болгон маанилеринин бүтүндөй сериясы кириши мүмкүн экенин белгилейт [Арутюнова Н.Д. 1999:1].

1) н аракетке чайинки кырдаалга;

Түн катар шаарга келиши.

2) кийинки кырдаалга;

Түндө кеч жаткандыктан болжогон жерге жете албадым.

6) аракет кылуу ыкмасына;

Канчалык аракет жасабайын күүгүмгө чайин күттүрө турган болдум.

в) аракет кылуу максатына;

Эртең түштө салып жиберейин.

3) субъекттин же объекттин квантордук мүнөздөмөлөрүнө жараша каралат. а) Нарындын Кара-Күжүр өрөөнүн билесиздер. Совет учурунда: «Кара-Күлжадагы, Кенес-Анархайдагы, Алай-Куудагы, Арпадагы, Кара-Күжурдагы кайратман малчылардын жашоосунан репортаж» – деп өкмөт гезиттерине жазып: «Булараскар тоонун башында, кара зоонун кашында, кышында күрткүсү калың кардын астында колхоздун ак отор коюн, топозун аман-эсен асырап жатат» – деп, калаадагы ысык үйдө жашаган элди коркута берчү эмес беле.

Демек, интенсиалдык семантиканан тышкary, импликационалдык этиштер белгилүү бир сүйлөмдө актуалдуу болгон жана анын структурасынын калган компоненттери тарабынан колдоого алынган белгилүү бир кошумча маанилерди камтыйт. Мисалы, мейкиндик семантикасы бар сүйлөмдөрдө позиция этиштери пропозитивдүү структуралын өзөгүн билдирет, алардын үстөмдүк ролун локативдик

семантика - локумдар менен детерминанттар көргөзөт [Мякшева О. В. 2003:4]. Жөнөкөй локативдик сүйлөмдүн семантикасын калыптандыруу кошумча маалыматты камтыган детерминант-локумдун жана сүйлөмдүн негизги мазмунун түзгөн предикаттык борбордун (позиция этишинин) өз ара аракеттенүүсү аркылуу ишке ашат [Шелягина А.А. 2003: 5].

Темпоралдуулукту төмөнкү темпоралдык гипонимдик катыштар узактыгы, ылдамдыгы, үзгүлтүксүздүгү, белгилүү бир материалдык белгисине тиешелүү болот. Ошондой эле, бул мамилелер этносемантика менен мүнөздөлөт. [Кузнецов В.Г. 2023:3].

Белгилүү бир же адамдын иш-аракеттери темпоралдык категориясында ылдамдыктын кайсы мезгилге чейин созулушун билдирген гипонимдер менен вербальдашуусу чагылдырылат.

M: атка минүү - ат үстүндө жүрүү - үзгүлтүксүз кыймыл

ат чабуу - тез жана күтүүсүздөн ылдамдыкты жогорулатуу

тасқактатуу - атты минүү, ылдамдыгын жогорулатуу

жорго салуу - атты жорголотуп чабуу.

Жогорудагы мисал аркылуу гипонимдердин темпоралдык категорияда вербальдашуусун ат минүү этишинин негизинде берилди.

Космостогу реалдуу чындыктын объективисинин абалы сүйлөмдүн семантикалык модели катары көрсөтүлөт,

Тил илиминдеги илимий эмгектерде гипер-гипонимдик байланыштар интегративдик же инклузивдик мамилелер, кошум/субординация мамилелери, ал эми чөт өлкөлүк изилдөөлөрдө – баш ийүү/субординация, жалпылоо/адистештириүү, бөлүкчө/суперсет, формуласы боюнча байланыш, класстык тукум куучулук деген термидер менен белгilenет.

Биздин изилдөөбүздө баштапкы булактарга шилтеме кылуу учурларын кошпогондо, гипо-гиперонимдик байланыштар деген терминди карманабыз, ант-кени орус тил илиминде ал эң көп кездешет жана котормочу окумуштуулардын эмгектеринде да кездешет. Этиштердин тектик-түрдүк гипер-гипонимдик байланыштарын изилдөөдө төмөнкү ойлонуу, билүү, угуу, көрүү, айттуу, каалоо кептик иш-аракет учурунда, мисалы, абал этиштери "универсалдуу лексика" менен бирдикте бардык символдорду камтыйт жана ошондой

эле түрлөргө ажырайт, кайра бир бүтүнгө биригип, калыбына келет.

1. Адамдын таануу жана баалоо жөндөмүн колдонуу;;

Мен Түркияга болгон сапарда учакта бирге барган элем.

Барган элем – кайда?

Түркияга,

Чолпон-Атага, Нарынга

2. Белгилүү бир көз карашта болуу:

Кечээ болгон сүйлөшүүнү жана чыгарылган чечимди туура деп таптым.

Табуу - качан?

кечээ, эртең, бүгүн

3. Болжолдоо, ишенүү, болжолдоо, айтуу:
Быйыл тойду өткөрүп алсак, чоң иш жасаган болобуз.

Өткөрүп алсак : - качан?

Быйыл, жазда, жайда

4. Бир нерсе жөнүндө кандайдыр бир пикирге ээ болуу, бир нерсе жөнүндө ойлонуу:

Ошол күздө болуп өткөн окуя жөнүндө бүгүн ойлондум.

Ойлонуу- качан?

күздө, жазда, 2023-жылы

5. бир нерсени [белгилүү түрдө]
элестетүү:

Мен Ала Тоонун кооздугун, асман тиреген тоолорун, көк мелжиген талаарын, керемет Ысык-Көлүн, арча жыттанган токойлорун элестете алам.

Элестете алам: эмнесин?

Ала-Тоонун тоолорун, талааларын, Ысык-Көлүн, токойлорун

6. эстеп калуу, эстеп калуу: бир нерсени тез-тез, кубаныч менен ойлонуу;

Биз жүргөн Ала-буканы бүгүн эстедим.

7. бирөөнүн оюн, кызыкчылыгын бирөөгө багыттоо, маселен: ал өзү жөнүндө гана ойлойт;

8. белгилүү бир ниет кылуу, конкреттүү бир нерсени пландаштыруу:

Жаңы батир Дубайдан издөөнү ойлоп жатабыз.

Ойлоп жатабыз - кайдан?

Дубайдан, Бишкектен, Асанбайдан

Жогорудагы этиш сөздөрдүн тектикалыктарынын натыйжаласында сөз символдун бирэкенин билдирет. Ой жүргүртүү семантикалык жана грамматикалык категорияларынын мүнөзүн ачып берет.

Гиперонимдердин тектикалыктарынын мейкиндик жана убакыт категориялашуусу жана вербалдашуусун төмөндөгү таблицада берилди:

| гипероним | Гипонимдердин вербалдашуусу | мейкиндик | Убакыт гипонимдери | Түрдүк вербалдашуу |
|------------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Жыл | Саякатка тиешелүү абал этиштердин түрлөрү | | күздө | Баруу |
| | | | кечээ | Болуу |
| | | | былтыр | Жүрүү |
| | | | эртең | Конуу |
| | | | жазында | Жатуу |
| | | | кечинде | эс алуу |
| | | | бүгүн | саякаттоо |
| | | | шаршембиде | жөө жүрүү |
| | | | жайда | атка минүү |
| Кыргызстан | Сезимди билдириген этиштердин түрлөрү | Оштук | | сүйүп калуу |
| | | Нарындык | | жактыруу |
| | | Чүйлүк | | Жагуу |
| | | Таластык | | жылдызы жануу |

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| | | Токтогулдук | Каалоо |
| | | Алайлык | жакшы көрүү |
| | | Баткендик | Тандоо |
| | | | |

Фактылардын, себептердин, божомолдордун ортосундагы байланыштын түрүн логикалык жактан түшүндүрүнүн булагы болуп саналат. Тилдин подклассы семантикалык функцияга ээ. Мурунку түшүндүрмөлөрдү түшүндүрөт, элементардык моделдерди полипредикативине айланат.

Натыйжалар жана божомолдор атalaryштын жана атalaryштын спецификалык өзгөчөлүгүнө негизделет. Кыймыл-аракеттин мүнөздөмөлөрү ж. б тропонимикалык түзүлүштөр тармакталган иерархияларды билдириет. Жарым-жартылай мамилелер эмес, өз алдынча башкаруунун мүнөздөмөсү.

Бул изилдөөдө сөз кылынган семантикалык мамилелер этиштерге мүнөздүү болгон негизги иерархиялык байланыштарга тиешелүү, бироквербалдык мамилелердин бардык түрлөрү. Башкаруу этиштерин андан ары талдоо жана тил аралык салыштыруу окошоштуктарды жана айырмачылыктарды ачып берет, ар кандай тилдер кандайча семантикалык континуумдун бул бөлүгүн

уюштуруп, түзүшөт деген суроого так жооп катары айтсак болот.

Демек, гипер-гипонимдик структураларды талдоо, көп учурда категориянын тигил же бул денгээлине компонентти ыйгаруу шарттуу деп эсептелиши же берилген гипер-гипонимдик линиянын башка компоненттери эске алынганда гана аныкташы мүмкүн экендигин ачык көрсөтүп турат. Гипер-гипонимдик системалардын бул өзгөчөлүгү дүйнөнү таанып билүүнүн татаал мүнөзүн чагылдырат. Акырында, вертикальдуу категориялаштыруу огунаан айырмаланып, горизонталдык огу компоненттерди көрсөтүүдө кыйла туруктуу болуп көрүнөөрүн белгилей кетүү керек.

Жыйынтыктап айтканда зат атооч, этиш сөздөрдүн түрдүк-тектик мамилелери өз ара тыгыз байланышта болуп, семантикалык талаада ЛСГ бүтүндөн бөлүккө карай дифференциаланышат, ошондой эле бөлүктөн бүтүнгө карата калыбына келип толук бир тектик маанини беришет, башкача айтканда интеграцияланат.

Адабияттар:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. С.-896.
2. Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994. С.-389.
3. Кузнецов В.Г. Роль гиперо-гипонимических отношений в вербализации пространственной и временной катеоризации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023. Вып. 13 (868). С. 29–34. DOI 10.52070/2542-2197_2022_13_868_29
4. Мякшева О.В. Пространственные отношения и способы их выражения в тексте // Семантика языковых единиц: Докл. Междунар. науч. конф. Т.2. М.: СпортАкадемПресс, 1988. - С. 307-310.
5. Шелягина А.А. Средства выражения и семантические оттенки детерминанта-локатива в структуре простого предложения // Русский язык: Номинация, предикация, образность: Межвуз. сб. науч. тр. – М.: Изд-во МГОУ, 2003. - С. 43-45.
6. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). – М.: Наука, 1973. - 279 с.